

6.4.



№97 ЖАЛПЫ ОРТО БИЛИМ БЕРҮҮ МЕКТЕБИННИН КИТЕПКАНАСЫНЫН ИШИ ЖӨНҮНДӨ ЖОБО

КАРАЛДЫ

Өндүрүштүк көнештин

№ 2

«14» сентябрь 2022-ж.

БЕКИТЕМ

№97 жалпы орто билим берүү мектебинин директору

3.Э. Жээнтева

«14» сентябрь 2022-ж.



№97 жалпы орто билим берүү мектебинин китеңканасынын иши жөнүндө

ЖОБО

1. Жалпы жобо

1.1. Мектеп китеңканасы – билим жана тарбия берүү уюмунун китеңканадан китең менен камсыз кылуучу мектептин структуралық бөлүгү болуп эсептелет;

1.2. Китеңкананын максаты №97 жалпы орто билим берүү уюмунун максаты менен дал келет.

- Окуу-тарбия берүүнү эффективдүү алып баруу үчүн жакшы шарт түзүү;
- Окуу-тарбия берүүдө адабияттарды жайылтуу;
- Окуучуларды дүйнөлүк жана биздин адабиятты сүйүүгө тартуу;
- Окуучуларды китеңти сүйүүгө тарбиялоо максатында ар тараалтуу иш-чараларды уюштуруу;

Мектеп китеңканасынын мектептин аты жазылган белгиленген үлгүдөгү мөөрү болот.

1.3. Китеңкана өз ишинде Кыргыз Республикасынын президентинин, Билим берүү жана илим министрлигинин указдары, буйруктары, КР нын мыңзамдарына, мектептин Уставы жана ички буйруктарына таянат.

1.4. Керектүү маалыматты окурмандарга жеткирүү, алардын керектөөлөрүн, шартын канааттандыруу, ошондой эле китеңкананы колдонуу эрежесинде каралган;

1.5. Китеңкананын иш аракети демократиялуулук, гуманизм, адамгерчилик принциптери аркылуу иш алып барат;

1.6. Китеңканада маалыматты толук алуунун жеткиликтүүлүгү жана сапатына китеңкана башчы жооптуу;

1.7. Окурмандарды сапаттуу тейлөөдө китеңкана коопсуздук эрежесин өрт эрежелерин, санитардык-гигиеналык нормаларды сактоо менен иш алып барат;

2. Негизги милдеттер

Китеңкананын негизги милдеттери:

2.1. Окурмандарга, мектеп кызметкерлерине, ата-энелерге, бардык жаңы талапка ылайык билдириүүлөрдү, идеяларды, маданияттык байлыктарды жана китеңтер боюнча жаңыланууларды талапка ылайык ресурстарды, китеңкана фонддорун жаңылоо менен иш алып баруу;

2.2. Окурмандарды бийик, маданияттуу инсан, ошондой эле чыгармачылык потенциалы өнүккөн инсанды тарбиялоо жана ага багыт берүү;

- 2.3. Өз алдынча иш алып бара ала турган,изилдөөгө,өз ишине сын коё алган, маалыматка бай окурманды даярдоо;
- 2.4. Жаңы информациялык технологияларды жана маалыматтык китепкананы заманбап тейлөө аркылуу китепканада жагымдуу абалды түзүү;
- 2.5. Мектептеги окуу-тарбия процессин маалыматтык жактан камсыздоо;
- 2.6. Маданий эс алуунун түрү катары китеп окууну пропагандалоо.

3. Кесиптик милдеттер

Мектеп китепканачысы төмөнкү кызматтык милдеттерди аткарат:

- 3.1. Мектеп китепканасынын ишин үюштурат,түшкөн адабияттарды топтойт,китепкана фондусунун сакталышын камсыз кылат;
- 3.2. Китепканадагы китептердин каталогдорун,карточкаларын, көрсөткүчтөрүн, тематикалык тизмелерин түзөт;
- 3.3. Окуучуларды жана мектеп кызматкерлерин тейлейт,маалыматтык иштерди үюштурат;
- 3.4. Китепкана ишин эсепке алат жана тиешелүү отчетторду тапшырат;
- 3.5. Акты боюнча жаңы келген китептерди кабыл алып,китеп фондуларын тийиштүү сактоого кабыл алат жана китеп фондун инвентаризациялайт;
- 3.6. Белгиленген эрежелер жана нормалар боюнча эскирген жана жарабай калган адабиятты эсептен чыгарып турат;
- 3.7. Окурмандардын күнөөлөрү боюнча китептерди колдонууда айрылган, начар колдонулган,жоголгон китептери окуучулардын ата-энелеринин эсебинен толук баасынын жана минималдуу айлык акынын 20% өлчөмүндө акы төлөнөт же жоголгон же тытылган китептерди баасы ага тен окуу китептери менен алмаштырууга уруксат берилет.
- 3.8. Мектептин мезгилдуу басылмаларга жазылышын көзөмөлдөйт;
- 3.9. Эмгекти коргоо,коопсуздук техникасынын жана өрткө каршы коргонуу эрежелерин сактайт;китепкана имараттарынын жана фондуларынын тийиштүү санитардык абалына көзөмөл жүргүзөт;

4.Укугу

Мектеп китепканачысынын укуктары:

- 4.1. Класс жетекчилердин жана окуучулардын китеп фондуusu менен иштешине жана өз убагында тапшыруусуна көзөмөл жүргүзүүгө;
- 4.2. Мектептин пед.кенештеринин жыйындарына добуш укугу менен катышууга;
- 4.3. Окуучулардын китепкана-библиографиялык маданиятын калып-тандырган билимди жана башка маалыматтарды таратууга,билим

берүү процессине катышууга;

4.4. Жыл сайын эмгек өргүүсүн алууга;

4.5. 40 сааттык иш жумасынан түзүлгөн жана мектеп бекиткен график боюнча иштөөгө укуктуу.

5. Жоопкерчилик

5.1. Мектептин ички тартибин, мектеп директорунун жана китеңкана

фондулары боюнча адистердин мыйзамдуу буйруктарын аткарбагандыгы үчүн мектеп китеңканачысы Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленген тартипте дисциплинардык жоопкерчилик тартат;

5.2. Мектеп китеңканачысы толук материалдык жоопкерчилик тууралуу келишимдин негизинде сактоого кабыл алынган китеңтер анын күнөөсү боюнча жетпей калса, КР эмгек мыйзамдарына ылайык толук материалдык жоопкерчилик тартат;

6. Мектеп китеңканасынын ишин уюштуруу

6.1. Китеңкананын иш режими КР нын мыйзамдарына, мектептин ички иш тартибинин эрежелерине ылайык белгilenет жана мектеп директору тарабынан бекитилет;

6.2. Мектеп администрациясы китеңканага керектүү китеңкана жабдуусу, китеңкана техникасы(стеллаждар, окурмандар үчүн столдор, китең берүүчү кафедра), компьютер, коопсуздуктун күзөт жана өрткө каршы каражаттар менен жабдылган өзүнчө, санитардык-гигиеналык нормаларга ылайык келген имаратты берет.

Мектептин мугалимдер жамаатынын жана окуучуларынын милдеттери

*Мектеп китеңканасынын ишине мектеп директору жана окуутарбия иштери боюнча орунбасар жетекчилик кылат ;

*Мектеп китеңканасынын ишин билим берүү органдарынын адистери көзөмөлдөйт жана методикалык жетекчилик кылат;

1-4-класстардын мугалимдери, 5-11-класстардын класс жетекчилери төмөнкүлөргө милдеттүү:

*Окуучуларды китеңке аяр мамиле кылууга тарбиялоо боюнча окуучулар жана ата-энелер менен иштерди алыш барууга;

*Китеңкана фондунан окуу китеңтерин алууга жана пайдаланууга;

Сабак берген мугалимдер төмөнкүлөргө милдеттүү:

*Өзүнүн сабагы боюнча окуу китептерин системалуу текшерип туроо;

*Сабакты өткөндө мектеп китепканасынын фондусунан окуу китептерин жана башка кошумча адабиятты пайдаланууга;

Мектеп окуучулары төмөнкүлөргө милдеттүү:

*Китепкана китебине аяр мамиле кылууга;

*Окуу китептерин тыкан пайдаланууга жана окуу жылыштын аягында окуу китептерин жана көркөм адабиятты тийиштүү түрдө китепканага тапшырууга милдеттүү.